

"Халык Банк Кыргызстан" ААК

**МСФОго ылайык
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2024-жылдын 30-сентябрына (кириштүү) карата**

Юридикалык дареги: 720033, Бишкек ш., Фрунзе көч., 390
Идентификациялык номери 01204199910016

АКТИВДЕР

Акча каражаттары
Улуттук банктагы эсептердеги акча каражаттары
Улуттук банктагы депозиттер
Банктардагы каражаттар
Кардарларга берилген кредиттер
Кардарлардын кредиттерине мүмкүн болуучу жоготууларга кам көрүү
Кардарларга берилген таза кредиттер
Амортизацияланган нарк боюнча өлчөнгөн инвестициялар
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер
Башка банк мүлкү, таза
Башка активдер
Активдер, БАРДЫГЫ

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР жана КАПИТАЛ

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР

Банктардын каражаттары
Кардарлардын эсептери
Башка карыздык каражаттар
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери
Башка милдеттенмелер
ЖАЛПЫ милдеттенмелер

КАПИТАЛ

Уставдык капитал
Банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар
Негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча резервдер
Бөлүштүрүлбөгөн пайда
БАРДЫГЫ: капитал

БАРДЫГЫ: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ

Маалымат үчүн:

Улуттук банктын талаптарына ылайык кардарлардын кредиттерине мүмкүн болуучу жоготуулар үчүн резерв
Улуттук банктын талаптарына ылайык башка активдер боюнча камдар
Улуттук банктын талаптарына ылайык бөлүштүрүлбөгөн пайда

«Халык Банк Кыргызстан» ААК
Башкармалыгынын Төрага

"Халык Банк Кыргызстан" ААК
Башкы бухгалтер



ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
в соответствии с МСФО
на 30 сентября 2024 года (включительно)**

Юридический адрес: 720033 г. Бишкек, ул.Фрунзе 390
Идентификационный номер 01204199910016

(МИН.СОМ)	(ТЫС.СОМ)	
2024-ж.	2023-ж.	2023-ж.
30-сентябры	30-сентябры	31-декабры
30 сентябры	30 сентябры	31 декабря
2024 г.	2023 г.	2023 г.
2 208 518	1 715 472	1 901 363
1 138 744	688 661	1 364 935
3 222 338	613 403	743 675
2 880 202	1 974 391	2 328 214
9 678 801	9 515 331	9 688 450
(706 982)	(809 691)	(799 013)
8 971 819	8 705 640	8 889 436
992 016	1 379 409	1 128 722
1 064 023	1 050 170	1 031 931
41 466	98 344	82 029
592 359	635 327	590 942
21 111 485	16 860 816	18 061 247

АКТИВЫ

Денежные средства
Денежные средства на счетах в НБКР
Депозиты в НБКР
Средства в банках
Ссуды предоставленные клиентам
Резерв на возможные потери по ссудам клиентов
Чистые ссуды, предоставленные клиентам
Инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости
Основные средства и нематериальные активы
Прочая собственность банка, нетто
Прочие активы
ИТОГО активы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства банков
Счета клиентов
Прочие заемные средства
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО обязательства

КАПИТАЛ

Уставный капитал
Резервы для будущих потребностей банка
Резервы по переоценке основных средств
Нераспределенная прибыль
ИТОГО: капитал

ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

Справочно:

Резерв на возможные потери по ссудам клиентов согласно требованиям Национального банка
Резервы по остальным активам согласно требованиям НБКР
Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР

Чыныбаева А.Т.

Нестеренко Н.Н.

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Главный бухгалтер
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

"Халык Банк Кыргызстан" ААК

**МСФОго ылайык ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2024-жылдын 30-сентябрына (кириштүү) карата**

Пайыздык кирешелер
Пайыздык чыгашалар
ССУДАЛАР БОЮНЧА МҮМКҮН БОЛУУЧУ ЖОГТУУЛАРГА
КАРАТА РЕЗЕРВДИ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРГЕНГЕ ЧЕЙИНКИ
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ/ЧЫГАША
Ссудалар боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга резервди
калыбына келтирүү (түзүү)
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕЛЕР/ЧЫГАШАЛАР
Комиссиялык кирешелер
Комиссиялык чыгашалар
Чет элдик валюта менен операциялар боюнча таза пайда
Башка операциялар боюнча баанын түшүшүнө карата резервди
түзүү
Башка кирешелер
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР
Операциялык чыгашалар
КИРЕШЕ САЛЫГЫНА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА
Киреше салыгы боюнча чыгашалар
ТАЗА ПАЙДА/ЖОГТУУ
Бир акцияга пайда
Маалымат үчүн:
КРУБнын талаптарына ылайык таза пайда

«Халык Банк Кыргызстан» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

"Халык Банк Кыргызстан" ААК
Башкы бухгалтери



(миң.сом) 2024-ж. 30-сентябры 30 сентябры 2024 г.	(тыс.сом) 2023-ж. 30-сентябры 30 сентябры 2023 г.
1 234 348	1 119 557
(540 704)	(471 392)
693 645	648 165
38 664	101 227
732 309	749 393
308 629	292 917
(335 370)	(266 928)
254 635	284 927
(8 026)	5 661
28 381	24 327
248 249	340 905
(855 204)	(769 469)
125 354	320 829
(17 110)	(44 970)
108 244	275 858
45	115
108 639	221 136

Чыныбаева А. Т.

Нестеренко Н.Н.

ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ в соответствии с МСФО
на 30 сентября 2024 года (включительно)**

Процентные доходы
Процентные расходы
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД
ДО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ФОРМИРОВАНИЯ) РЕЗЕРВА
НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ
Возмещение (формирование) резерва
на возможные потери по ссудам
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой
Формирование резервов под обесценение
по прочим операциям
Прочие доходы
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Операционные расходы
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Расходы по налогу на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК
Прибыль на одну акцию
Справочно:
Чистая прибыль согласно требованиям НБКР

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Главный бухгалтер
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Handwritten signature in blue ink.

Экономикалык нормативдерди сактоо жөнүндө маалымат
2024-жылдын 30-сентябрына (кириштүү) карата

Сведения о соблюдении экономических нормативов
на 30 сентября 2024 года (включительно)

Наименование экономических нормативов и требований	Белгиленген нормативдин мааниси	Нормативдин чыныгы мааниси Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Наименование экономических нормативов и требований
Банк менен байланышпаган бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.1)	20%дан ашык эмес	13.8%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1)
Банк менен байланышкан бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.2)	15%дан ашык эмес	13.4%	не более 15%	Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К 1.2)
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.3)	30%дан ашык эмес	6.9%	не более 30%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К 1.3)
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.4)	15%дан кем эмес	0.0%	не более 15%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, являющийся аффилированным лицом банка (К 1.4)
Суммардык капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.1)	12%дан кем эмес	18.7%	не менее 12%	Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1)
Биринчи деңгээлдеги капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.2)	7.5%дан кем эмес	18.8%	не менее 7.5%	Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)
Капиталдын адекваттуулук коэффициенти К2.3	5%дан кем эмес	18.8%	не менее 5%	Коэффициент адекватности капитала К2.3
Лeverаж (К 2.4)	6%дан кем эмес	12.7%	не менее 6%	Лeverаж (К 2.4)
Ликвиддүүлүктүн нормативи (К3.1)	45%дан кем эмес	94.9%	не менее 45%	Норматив ликвидности (К3.1)
Узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.2)	20%дан ашык эмес	0.0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)
Кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.3)	20%дан ашык эмес	0.0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К 4.3)
Банктын капиталынын кошумча запасы («капиталдын буфери» индекси)	20%дан кем эмес	20.9%	не менее 20%	Дополнительный запас капитала банка (индекс «буфер капитала»)
Баалуу металлдарда узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.5)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.5)
Баалуу металлдарда кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.6)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.6)

«Халык Банк Кыргызстан» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

"Халык Банк Кыргызстан" ААК
Башкы бухгалтери



Чыныбаева А.Т.

Нестеренко Н.Н.

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Главный бухгалтер
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Handwritten signature in blue ink.